

2015-жылдын I чейректеги

ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ



5 109 КГ алтын
өндүрүлгөн



5 260 КГ сатып
өткөрүлгөн



Centerra Gold Inc. («Центерра») жана **«Кумтөр Голд Компани» (КГК)** 2015-жылдын I чейрегиндеги ишинин жыйынтыктарын чыгарышты. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы үч айында “Кумтөрдө” 164 272 унция¹ же 5 109 кг алтын өндүрүлгөн. КГК жыл башынан бери 2,92 миллиард сомдон ашуун салыктарды жана милдеттүү төлөмдөрдү которгон.

	1-квартал, 31-мартка карата		
	2015	2014	Өзгөрүү
Алтынды «Кыргызалтынга» сатуудан түшкөн жалпы каражат (млн. USD) ²	205,0	131,7	56%
Сатып өткөрүлгөн продукциянын ³ өздүк наркы (млн. USD)	106,7	95,1	12%
Сатып өткөрүлгөн продукциянын ³ өздүк наркы (унциясына USD)	631	933	32%
Тоо-кен иштеринин көлөмү (миң тонна)	41 731	50 762	(18%)
Казылып алынган руданын көлөмү (миң тонна)	1 339	143	836%
Кайра иштетилген руданын көлөмү (миң тонна)	1 175	1 482	(21%)
Фабрикага берилүүчү рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)	5,13	2,65	94%
Алтынды ылгап алуу коэффициенти (% менен)	81,0%	76,2%	6%
Өндүрүлгөн алтын (унция менен) ¹	164 272	102 933	60%
Өндүрүлгөн алтын (кг менен)	5 109	3 202	60%
Сатып өткөрүлгөн алтын (унция менен) ¹	169 185	101 915	66%
Сатып өткөрүлгөн алтын (кг менен)	5 262	3 169	66%
Сатып өткөрүүнүн орточо баасы ³ (унциясына USD)	1 212	1 292	(6%)
Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого) ³ (млн. USD)	12,4	8,3	49%
Капиталдык жумшоолор (өнүктүрүүгө) ³ (млн. USD)	6,5	1,9	242%
Капиталдык жумшоолор (кыртыш ачуу иштерине) ³ (млн. USD)	67,5	88,1	(23%)
Түзөтүлгөн операциялык жумшоолор ³ (унциясына USD)	254	361	(30%)
Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор ³ (унциясына USD)	634	1 058	(40%)
Бардык жумшоолор ³ (унциясына USD)	673	1 077	(38%)
Бардык жумшоолор салыктарды эсепке алуу менен ³ (унциясына USD)	842	1 257	(33%)


¹⁻ Маалымат үчүн: тройлык унция = 31,10348 грамм

²⁻ Эгерде башкасы көрсөтүлбөсө, бардык акча суммалары АКШ долларында келтирилген.

³⁻ «Түзөтүлгөн операциялык жумшоолор», «Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор», салыктарды эсепке алган жана албаган «Бардык жумшоолор», доллар менен сатып өткөрүлгөн бир унцияга, «Сатып өткөрүлгөн продукциянын орточо баасы» менен «Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы» сатылган

унцияга кайра эсептөөлөрдөгү, Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого жана өнүктүрүүгө) Бухгалтердик эсептин (GAAP) жалпы кабыл алынган көрсөткүчтөрү болуп саналбайт жана «Центерранын» пресс-релизинде «GAAPта колдонулбаган көрсөткүчтөр» бөлүмүндө жана 2015-ж. 19-февралындагы “Жетекчилик тараптан талкуулоо жана анализ” (MD&A) бөлүмүндө каралат.

“Кумтөр” кен ишканасында өндүрүлгөн Доре куймалары бул “Кумтөр Голд Компани”, “Кыргызалтын” ААКсы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн Алтынды жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндө макулдашууда каралгандай, “Кыргызалтын” Ачык акционердик коому тарабынан Кара-Балта шаарындагы аффинаждык ишканада аны андан ары кайра иштетүү үчүн сатып алынат. Аффинажалган алтын менен күмүштү Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын сыртында сатып өткөрүү укугуна жалгыз “Кыргызалтын” ААКсы гана ээ.



Продукциянын өздүк наркы жана капиталдык чыгымдар

Капиталдык жумшоолор 2015-жылдын I кварталында 86,4 млн долларды түздү, анын ичинен:

- 12,4 млн. доллар негизги фондуларды колдоп турууга жумшалды⁴;
- 6,5 млн. долларын өнүктүрүүгө инвестициялар түздү⁴;
- 67,5 млн. доллар – кыртыш ачуу иштерин капиталдаштыруу.

жалпы капиталдык чыгымдар
\$86,4
млн



Кыргыз Республикасынын бюджетине төлөмдөр жана башка милдеттүү которуулар

милдеттүү төлөмдөр
2,92 млрд сом



2015-жылдын 31-мартына карата	миң АКШ доллары менен
Дүң кирешеге салык	35 893,58
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым	2 761,04
Экологиялык төлөм	310,00
Кызматкерлердин кирешесине салык	1 320,84
КРдын Социалдык фондуна төлөмдөр	5 022,92
Бажы төлөмдөрү	171,36
Резидент эместердин кирешесине салык	165,10
Башка салыктар жана милдеттүү которуулар	24,48
Бардыгы	45 669,32
31.03.2015-ж. карата АКШ долларынын КРнын сомунa карата расмий курсу	63,8736
Төлөмдөрдүн эквиваленти миң сом менен	2 917 063,98

Эскертүү: 2009-жылдын 24-апрелиндеги “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө макулдашууга ылайык, дүң киреше салыгын жана Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салымды эсептөө үчүн негиз катары көрсөтүлгөн мезгилдеги продукцияны сатуудан түшкөн иш жүзүндөгү акча каражаты саналат.



2015-жылга божомол

Божомолдор боюнча “Кумтөр” кен ишканасында 2015-жылы өндүрүштүн көлөмү 470 – 520 миң унция алтынды түзөт.



“Кумтөр” кен ишканасы Кыргыз Республикасында жайгашкан, Борбор Азиядагы батыш компаниясы тарабынан башкарылуучу эң ири алтын кен ишканасы. 1997-жылдын майында өнөр жайлык өндүрүш башталгандан тартып 2015-жылдын 31-мартына чейин “Кумтөрдө” жалпысынан 10,3 млн. унция же 311 тонна алтын өндүрүлгөн.

“Кумтөр Голд Компани” “Кумтөр” долбоорунун оператору жана бүтүндөй өндүрүштүк цикл үчүн жоопкерчилик тартат.

Centerra Gold Inc. («Центерра») өнүгүүгө багытталган Азияда, Канадада жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө алтын кендерин алуу, чалгындоо, кайра иштетүү жана эксплуатациялоо менен алектенген, алтын өндүрүүчү компания. “Центерра” түндүк америкалык алдыңкы алтын өндүрүүчү жана Борбор Азиядагы ири алтын өндүрүүчү батыш компаниясы. “Центерра-нын” жөнөкөй акциялары Торонто фондулук биржасында (TSX) CG символу астында жүгүртүлөт. Компания Торонто шаары, Онтарио штаты, Канадада жайгашкан.

Кыргыз Республикасы, «Кыргызалтын» ААКы аркылуу «Центерра» акцияларынын эң ири пакетинин - **77 401 766 акциясынын** - 33%га жакынынын кармоочусу. 2015-жыл 19-майга карата Кыргызстандын акциялар пакетинин наркы **466 млн. доллардан** ашты.

«Центерра» жөнүндө кошумча маалымат SEDAR www.sedar.com сайтында жана компаниянын www.centerragold.com, сайтында жеткиликтүү, ошол эле жерден 2014-жылдын II кварталынын жыйынтыктары боюнча пресс-релиздин толук тексти менен таанышууга болот. «Кумтөр» компаниясы жөнүндө маалымат www.kumtor.kg сайтында жеткиликтүү.